

**ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН MASTERCARD БАНКТЫК КАРТЫН
ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТАРИФТЕРИ¹**
(2025-жылдын 1-июндан тартып колдонула баштады)

	Операциялар / кызмат көрсөтүүлөр	Карта түрү											
		Mastercard Standard			Mastercard Gold			Mastercard Standard алдын ала чыгарылган карталары (Instant)			Mastercard Gold алдын ала чыгарылган карталары (Instant)		
		сом	долл	евро	сом	долл	евро	сом	долл	евро	сом	долл	евро
1.	Стандарттык дизайндагы негизги/кошумча карттарды чыгаруу												
1.1.	Карттарды чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Карттарды стандарттык режимде чыгаруу Бишкек ш. боюнча 7 (жети) жумуш күнүнө чейики, региондор боюнча 10 (он) жумуш күнүнө чейики убакытты талап кылат)	Акысыз			Акысыз			Акысыз (заматта алуу)			Акысыз (заматта алуу)		
1.2.	Карттарды дароо чыгарып берүү/кайра чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Бишкек шаары боюнча гана бир жыл ичинде тейлөөнү кошо камтуу менен 2 (эки) жумуш күнүн түзөт жана)	600	7	7	1 500	20	20	Колдонулбайт			Колдонулбайт		
1.3.	Бир жыл тейлөөгө алгандыгы үчүн комиссиялык төлөм	Акысыз ²			Акысыз ²			Акысыз			Акысыз		
1.4.	Карттарды эки жана андан кийинки жылдары тейлөө үчүн комиссиялык төлөм	300	4	4	500 ²	5 ²	5 ²	300	4	4	500	5	5
1.5.	Негизги/ кошумча карттарды колдонуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу кайра чыгаруу ³	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
1.6.	Негизги/кошумча карттар жоголуп, уурдалып кеткен же жараксыз болуп калган шартта аларды кайра чыгаруу	300	4	4	400	5	5	300	4	4	400	5	5
2.	Калдыкка % чегерүү (жылдык), мин. калдык 10 000 сом	3%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	0%	0%
3.	KICB туташкан банктардын банкоматтарында жана бөлүмдөрүндө												

3.1.	Банкоматтардан нак акча алуу (КІСВнин банкоматтарынан бир транзакция үчүн берилүүчү нак акчанын максималдуу суммасы 25 000 сом/350 АКШ доллары)	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
3.2.	Кассалардан нак акча алуу	0,5%			0,5%			0,5%			0,5%		
3.2.1.	Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси менен накталай акча алуу	Банк тарабынан күн сайын бекитилет											
3.3.	Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча алуу ⁴	1,5%			1,5%			1,5%			1,5%		
3.4.	Карталык эсепке чет өлкө валютасында нак акча каражаттарын салуу	Акысыз. 1996-2006-жыл үлгүсүндөгү, эскирүү критерийлерине жооп бербеген жана аныктыгына шек туудурбаган АКШ долларын салуу боюнча комиссиялык төлөм күндө белгиленип турат											
3.5.	Акча каражаттарын которуу (CARDEX ⁵)	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
3.6.	Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө ⁶	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
3.7.	Карт-эсептеринин абалы боюнча маалыматтар												
3.7.1.	Балансты талап кылуу	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
3.7.2.	Карт-эсептери боюнча мини көчүрмөлөрдү берүү	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
3.7.3.	СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)	90	1	1	90	1	1	90	1	1	90	1	1
4.	Башка банктардын жабдуулар түйүнү боюнча												
4.1.	Кыргызстандын ичинде башка банктардын банкоматтарында нак акча алуу	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
4.2.	Кыргызстандын ичинде башка банктардын кассалардан нак акча алуу	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)
4.3.	Чет өлкөдөгү банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)	1,5% (мин 250 сом)	1,5% (мин 3 долл)	1,5% (мин 3 евро)
4.4.	Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча	1,5% (мин	1,5% (мин	1,5% (мин 3	1,5% (мин	1,5% (мин 3	1,5% (мин	1,5% (мин 250	1,5% (мин 3	1,5% (мин 3	1,5% (мин 250	1,5% (мин 3	1,5% (мин 3 евро)

	алуу ⁴	250 сом)	3 долл)	евро)	250 сом)	долл)	3 евро)	сом)	долл)	евро)	сом)	долл)	
4.5.	Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX ⁵ системасына туташкан болсо)	30	0,3	0,3	30	0,3	0,3	30	0,3	0,3	30	0,3	0,3
4.6.	Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө ⁶	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
4.7.	Карт-эсептеринин абалы боюнча маалыматтар												
4.7.1.	Карт-эсептери боюнча мини көчүрмөлөрдү берүү	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8
4.7.2.	Балансты талап кылуу	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8	70	0,8	0,8
5.	Банктын жабдууларында башка банктардын карттары боюнча амалдар												
5.1.	KICBнын банкоматтары акрылуу нак акча алуу	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
5.2.	KICB банкоматтары аркылуу чет элдик карталары боюнча нак акча алуу	300	3	3	300	3	3	300	3	3	300	3	3
5.3.	KICB кассалардагы POS-терминал аркылуу нак акча алуу	2%			2%			2%			2%		
5.4.	KICBнин POS-терминалдары аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
6.	Карттарга бөгөт коюу (блокировкалоо)												
6.1.	Убактылуу бөгөт коюу	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
6.2.	Карттарды бөгөт коюудан чыгаруу	Акысыз			Акысыз			Акысыз			Акысыз		
7.	Башка комиссиялык төлөмдөр (сом)												
7.1.	KICBнин банкоматтарында кармалып калган KICB карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө ⁷)	Акысыз											
7.2.	KICBнин Бишкек шаарында жайгашкан банкоматтарында кармалып калган KICB карттарын 1 (бир) күн ичинде дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм	800											
7.3.	Башка банктардын жабууларында	250											

	(банкоматтарда, нак акча берүү пункттарында же соода түйүндөрүндө) кармалып калган КИСВ карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат)	
7.4.	КИСВнин жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча анын кардарларынын финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм (Стандарттык кароо мөөнөтү 5 (беш) күнгө чейинки аралыкты түзөт ⁷)	100
7.5.	КИСВнин кардарларынын башка банктардын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм (Төлөм системасынын эрежелеринде аныкталат)	500
7.6.	КИСВнин банкоматтарынан сүрөткө тартып алуу отчетторун (фотоотчеттор) берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде ⁷)	250
7.7.	КИСВнин банкоматтарынан башка банктардын кардарларына сүрөткө тартып алуу отчетторун (фотоотчеттор) берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде ⁷)	800
7.8.	Башка банктардын карты боюнча ишке ашырылган талаш туудурган транзакцияларды кароого алуу боюнча комиссиялык төлөм (Стандарттык	700

	кароо мөөнөтү 30 (отуз) күн ⁷⁾	
7.9.	Башка ⁸ банктарда чыгарылган КИСВнин банкоматтарында кармалып калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат ⁷⁾)	500
7.10.	Башка ⁸ банктарда чыгарылган КИСВнин банкоматтарында кармалып калган карттарды дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (Карттар 2 (эки) күн ичинде кайтарылып берилет ⁷⁾).	800
8.	Мастеркард Кардарларды колдоо глобалдык кызматтына кайрылуудагы комиссия (евро)⁹	
8.1.	Картаны ыкчам алмаштыруу	148
8.2.	Каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү	95
8.3.	Жоголгон/уурдалган карта тууралуу билдируу	35
8.4.	Карта жок болгон учурда, кызматтар учун виртуалдык төлөмдөр	125

КАРДАР ҮЧҮН

БАНК ҮЧҮН

¹ Банк тарабынан кармалып калуучу бардык комиссиялык төлөмдөрдө 2% өлчөмүндөгү сатуудан салык камтылат.

² 05.02.2025 жылга чейин чыгарылган карталар боюнча тейлөө тарифтери:

* Чиптүү карттарды биринчи жана андан кийинки жылдары тейлөө үчүн комиссиялык төлөм Mastercard Standard карта боюнча-300 сом / 4 долл. / 4 евро тузөт, Mastercard Gold карта боюнча-1000 сом / 12 долл. / 12 евро тузөт.

* Mastercard Gold чиптүү карттарды эки жана андан кийинки жылдары тейлөө үчүн комиссиялык төлөм 1000 сом / 12 долл. / 12 евро тузөт.

* Картадагы азайтылбаган калдык: Mastercard Standard карта боюнча-200 сом / 4 долл. / 4 евро тузөт, Mastercard Gold карта боюнча-400 сом / 12 долл. / 12 евро тузөт, Mastercard Standard алдын ала чыгарылган карта (Instant) боюнча-200 сом / 4 долл. / 4 евро тузөт

³ Банкка Кардардын арызы кийин эки (2) айдан кечиктирбестен аяктайт, анда кайра чыгаруу карта колдонуу мөөнөтү өткөндөн кийин болушу мүмкүн.

⁴ КИСВнин жана башка банктардын жабдууларында карт аркылуу операцияларды ишке ашырууда гана карыздык каражаттар эсебинен нак акча алууга болот.

⁵ CARDEX – карттар аралык акча которуулардын локалдык системасы

⁶ Карт-эсеби валютасынан айрымаланган валютада карт операцияларын жүргүзүүдө конвертирлөө Төлөм системасынын расмий курсуна карата 3% чейинки өлчөмдөгү курстук үстөктү эске алуу менен ишке ашырылат. Операциялар реестринде ишке ашырылган карт операцияларынын суммасы карт аркылуу операциялар жүргүзүлгөн күнгө карата курстук үстөктү эске алуу менен чагылдырылат.

⁷ Өтүнүч кат берилген учурдан тартып. Мында кайрылуулар жалган/негизсиз болгон болсо да, билдирмени кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм кармалууга тийиш.

⁸ Карт ээсинин аты өрнөк болсо, жана кардар аныктоону өтсө.

⁹ Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Төлөм системасынын тарабынан коюлат жана бир тараптуу түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн. Эсеп валютасына конвертациялоо, операция иштелип чыккан күндөгү курс боюнча жүргүзүлөт.

Каражаттарды чыгымдоонун стандарттык күндөлүк лимиттери⁹:

Карта түрү	Күндөлүк лимиттер										1 (бир) операция үчүн лимит
	АТМ/Банкомат		Cash-in банкоматтарында толтуруу лимиттери		АТМ/Банкомат		Manual Cash/ПВН		Purchase/ТСП ¹⁰		Денежные переводы и коммунальные услуги
	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Операциялар саны	Суммасы	Суммасы	Операциялар саны
MC Gold сом менен	270 000	20	685 000	10	1 500 000	5	270 000	15	270 000	15	50 000
MC Gold АКШ долларында	4 000	20	10 000	10	20 000	5	4 000	15	4 000	15	-
MC Gold евро менен	4 000*	20	10 000*	10*	20 000	5	4 000*	15	4 000	15	-
MC Gold-Instant сом менен	270 000	20	685 000	10	1 500 000	5	270 000	15	270 000	15	50 000
MC Gold-Instant АКШ долларында	4 000	20	10 000	10	20 000	5	4 000	15	4 000	15	-
MC Gold-Instant евро менен	4 000*	20	10 000*	10*	20 000	5	4 000*	15	4 000	15	-

*KGS же USD эквивалентинде гана

⁹ Карттар боюнча күндөлүк чыгаша лимиттери кардардын өтүнүч катынын негизинде көбөйтүлүшү мүмкүн.

¹⁰ Интернет операцияларды же аралыктан төлөөнү ишке ашыруу опциясы бардык карттар үчүн жабык. Опцияны ачуу үчүн өтүнүч кат толтуруу талап кылынат же KICB мобилдик тиркеме аркылуу өз алдынча ачуу мүмкүнчүлүгү бар.